

«КСБ Коммерциялык Банк» Жабык Акционердик Коому

КИРЕШЕЛЕР ЖАНА ЧЫГАШАЛАР, ЖАНА БАШКА ЖАЛПЫ КИРЕШЕЛЕР
ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2026 жылдын 31 январга карата (кириштүү)

Өлчөм бирдиги: миң сом

Пайыздык кирешелер
Пайыздык чыгашалар

ПАЙЫЗДЫК АКТИВДЕР БОЮНЧА БААНЫН ТУШУУСУНӨН УЛАМ
ЧЫГЫМДАРГА ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ

Пайыздары эсептелген активдердин баасынын түшүүсү боюнча кам

ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ

Комиссиялык кирешелер
Комиссиялык чыгашалар
Финансылык инструменттер боюнча операциялардан таза киреше
Валюта операцияларынан алынган таза киреше

Пайыздары эсептелбеген активдердин баасынын түшүүсү боюнча кам

Башка киреше

ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС ТАЗА КИРЕШЕ

Операциялык чыгашалар

КИРЕШЕ САЛЫГЫН ТӨЛӨӨГӨ ЧЕЙИНКИ ПАЙДА/ (ЧЫГЫМДАР)

Киреше салыгы

ПАЙДА/(ЧЫГАМ) мезгил үчүн

БАШКА ЖАЛПЫ КИРЕШЕ ЖЫЙЫНТЫГЫ

Акциядан түшкөн пайда

* Маалымат үчүн: регулятивдик отчетко (Улуттук банктын) ылайык
пайда/чыгым

Червонова К.В.

Банк Башкармачылыгынын Төрагасы / Председатель Правления

Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий Банк КСБ»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
по состоянию на 31 января 2026 года (включительно)

Единица измерения: тысяч сом

Процентные доходы
Процентные расходы

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД
ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ

Формирование резерва под обесценение активов, по которым
начисляются проценты

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы

Чистый доход по операциям с финансовыми инструментами

Чистый доход по операциям с иностранной валютой

Формирование резерва под обесценение активов, по которым не
начисляются проценты

Прочий доход

ЧИСТЫЙ НЕПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

Операционные расходы

ПРИБЫЛЬ/ (УБЫТОК) ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Налог на прибыль

ПРИБЫЛЬ/ (УБЫТОК) за период

ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД / (УБЫТОК)

Прибыль на акцию

*Справочно: Прибыль/Убыток в соответствии с регулятивной
отчетностью (НБКР):

Самакова А.К.

Башки бухгалтер / Главный бухгалтер

31 января 2026 г.	31 января 2025 г.
52 651	29 338
(16 495)	(16 884)
36 156	12 454
11 251	1 634
47 407	14 088
22 780	13 669
(17 917)	(8 159)
938	0
36 936	22 916
(4 155)	5 395
22	32
38 604	33 854
(52 387)	(33 523)
33 624	14 419
(4 500)	(800)
29 124	13 619
29 124	13 619
29,12	13,62
27 779	

«КСБ Коммерциялык Банк» Жабык Акционердик Коому

КАРЖЫЛЫК АБАЛЫ БОЮНЧА ОТЧЕТ
2026 жылдын 31 январга карата (кириштүү)

Өлчөм бирдиги: миң сом

АКТИВДЕР:

Акча каражаттары жана акча эквиваленттери
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы корреспонденттик эсеби
Банктардагы каражаттар
Улуттук банктын депозиттери
Финансылык мекемелерге берилген кредиттер
Кардарларга берилген кредиттер
*Финансылык институттарга жана кардарларга кредиттер боюнча баанын түшүүсү боюнча кам
Финансылык мекемелерге жана кардарларга берилген кредиттер, баанын түшүүсү боюнча кам эсепке албаганда
Финансовый активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестициялык финансылык активдер
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер
Колдонуу укугу түрүндө активдер
Сатуу үчүн сакталган узак мөөнөттүү активдер
Отложенный налоговый актив
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык инструменттер
Башка активдер

ЖАЛПЫ АКТИВДЕР

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ:

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР:

Банктардын жана финанс -кредит мекемелеринин каражаттары
Кардардын каражаттары
Ижара финансылык жоопкерчилиги
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык инструменттер
Учурдагы салык милдеттенмеси
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмеси
Башка милдеттенмелер

КАПИТАЛ:

Акционердик капитал
Бөлүштүрүлбөгөн пайда/(чыгым)
Учурдагы пайда

ЖАЛПЫ МИЛДЕТТЕР ЖАНА КАПИТАЛ

* Маалымат үчүн: регулятордук отчетко (Улуттук банктын) талайык резердин көлөмү.

Кредиттик жоготуулар үчүн кам
Пайыздарды жоготуу боюнча кам

Червонова К.В.

Банк Башкармачылыгынын Төрагасы / Председатель Правления

* аудит боюнча текшерилген эмес/не аудированная

Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий Банк КСБ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 января 2026 года (включительно)

Единица измерения: тысяча сом

АКТИВЫ:

Денежные средства и их эквиваленты
Корреспондентский счет в Национальном банке Кыргызской Республики
Средства в банках
Депозиты НБКР
Кредиты, предоставленные финансовым учреждениям
Кредиты, предоставленные клиентам

*Резервы под обесценение по кредитам, предоставленным финансовым учреждениям и клиентам

Кредиты, предоставленные финансовым учреждениям и клиентам за вычетом резервов под обесценение
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиционные финансовые активы
Основные средства и нематериальные активы
Актив в форме права пользования
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Отложенный налоговый актив
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие активы

ВСЕГО АКТИВЫ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Средства банков и прочих финансовых учреждений
Средства клиентов
Финансовое обязательство по аренде
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Текущее налоговое обязательство
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства

КАПИТАЛ:

Акционерный капитал
Нераспределенная прибыль/(убыток)
Текущая прибыль

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

*Справочно: Сумма резервирования в соответствии с регулятивной отчетностью (НБКР):

Резервы на покрытие убытков по кредитам

Резервы на покрытие убытков на проценты

Самакова А.К.

Башки бухгалтер / Главный бухгалтер

31 января 2026 г.	31 января 2025 г.	31 декабря 2025 г.
9 368 979	6 383 623	6 763 923
1 171 953	0	1 117 576
231 348	282 149	230 577
172 593	0	325 177
161 661	99 185	168 609
2 555 517	2 238 681	2 505 680
(154 762)	(112 642)	(134 284)
2 562 416	2 225 224	2 540 005
-	-	-
422 219	159 495	300 900
138 002	126 873	140 439
97 803	89 716	98 634
63 999	75 958	63 999
658	4 382	2 884
-	-	0
62 676	102 716	94 453
14 292 645	9 450 135	11 678 567
182 003	274 169	186 551
11 489 669	7 303 892	9 325 766
103 296	95 173	103 720
9 756	2 990	9 728
19 739	23 052	17 666
1 387	0	1 387
848 191	285 504	410 922
12 654 042	7 984 780	10 055 739
1 000 000	1 000 000	1 000 000
609 479	451 736	349 580
29 124	13 619	273 247
1 638 602	1 465 355	1 622 827
14 292 645	9 450 135	11 678 567

(155 388)

(5 108)

«КСБ Коммерциялык Банк» Жабык Акционердик Коому
Закрывое Акционерное Общество «Коммерческий Банк КСБ»
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан белгиленген экономикалык ченемдердин сакталышы
жөнүндө маалымат

Сведения о соблюдении экономических нормативов, установленных Национальным банком КР
2026 жылдын 31 январга карата (кириштүү)
по состоянию на 31 января 2026 года (включительно)

Экономикалык нормативтердин аталышы жана банктын кошумча капиталын колдоо ("капитал буфери" индекси)	Белгиленген норматив	Чыныгы белгиленген норматив / Фактическое значение норматива	Установленное значение норматива	Наименование экономических нормативов и поддержке дополнительного запаса капитала банка (индекс "буфер капитала")
Бир карыз алуучуга же банк менен байланышы жок байланышкан карыз алуучулардын тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.1)	20% ашык эмес	8,7%	не более 20%	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, не связанных с банком (К 1.1)
Бир карыз алуучуга же банк менен байланышкан карыз алуучулардын тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.2)	15% ашык эмес	0,3%	не более 15%	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, связанных с банком (К 1.2)
Банк менен байланышы жок банктар аралык жайгаштыруу боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.3)	30% ашык эмес	0,0%	не более 30%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (К 1.3)
Банк менен байланышы бар банктар аралык жайгаштыруу боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.4)	15% ашык эмес	0,0%	не более 15%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, связанный с банком (К 1.4)
Жалпы капиталдын жетиштүүлүгү (адекваттуулугу) коэффиценти (К 2.1)	12% кем эмес	19,0%	не менее 12%	Коэффициент достаточности (адекватности) суммарного капитала (К 2.1)
Биринчи деңгээлиндеги жалпы капиталдын жетиштүүлүгү (адекваттуулугу) коэффиценти (К 2.2)	8% кем эмес	20,7%	не менее 8%	Коэффициент достаточности (адекватности) капитала Первого уровня (К 2.2)
Негизги капиталдын Биринчи деңгээлиндеги жалпы капиталдын жетиштүүлүгү (адекваттуулугу) коэффиценти (К 2.3)	6% кем эмес	20,7%	не менее 6%	Коэффициент достаточности (адекватности) Базового капитала Первого уровня (К 2.3)
Лeverаж (К 2.4)	6% кем эмес	10,6%	не менее 6%	Лeverаж (К 2.4)
Банктын ликвиддүүлүк көрсөткүчү (коэффиценти) (К 3.1)	45% кем эмес	110,3%	не менее 45%	Норматив (показатель) ликвидности банка (К 3.1)
Банктын кошумча капиталы («капитал буфери» көрсөткүчү)	18% кем эмес	21,4%	не менее 18%	Дополнительный запас капитала банка (показатель "буфер капитала")
Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (К 4.2)	20% ашык эмес	1,9%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (К 4.2)
Узак ачык валюта позицияларынын жалпы наркы боюнча бузуулардын күндөрдүн саны (К 4.3)	20% ашык эмес	5,0%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций (К 4.3)
Баалуу металлдар боюнча узак ачык позициялардын жалпы наркы боюнча бузуулардын күндөрдүн саны (К 4.5)	20% ашык эмес	0,9%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых позиций в драгоценных металлах (К 4.5)
Баалуу металлдар боюнча кыска ачык позициялардын жалпы наркы боюнча бузуулардын күндөрдүн саны (К 4.6)	20% ашык эмес	1,1%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых позиций в драгоценных металлах (К 4.6)

Червонова К.В.

Банк Башкармачылыгынын Төрагасы
Правления

Самакова А.К.

Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер